



И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык
университети

БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ
СИСТЕМАСЫ

ДП 09-1-34

ЖАКТЫРЫЛДЫ

И. Раззаков атындагы КМТУнун
Окумуштуулар Кенешинин
отурумунда

Протокол № 10
28 05 2025-ж.

БЕКИТЕМИН

И. Раззаков атындагы КМТУнун
ректору



Байрук № 1/117
29 05 2025-ж.

**И.РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КМТУНУН СТУДЕНТТЕРИН ЖУМУШ ОРУНУНДА
ОКУТУУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО**

ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ БАРАКЧАСЫ

1. Жалпы жобо

1. Бул Жобо Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде (мындан ары - И.Раззаков атындагы КМТУ) жумуш ордунда окутуу программаларын ишке ашыруун тартибин аныктайт жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 12-июнуудагы № 383 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын кесиптик-техникалык билим берүү уюмдарында жумуш ордунда окутуу жөнүндө жобонун» негизинде иштелип чыккан.

Бул Жобо ошондой эле жумуш ордунда окутуу программаларын ишке ашырууга катышкан уюмдарга/ишканаларга да жайылтылат.

2. Ушул Жободо төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат:

жумуш орунунда окутуу жөнүндө келишим - практикалык окуу үчүн жумуш ордун берүүчү иш берүүчү (уюм/ишкан) менен кесиптик билим берүү уюмунун ортосундагы жумуш ордунда окутууну ишке ашыруунун шарттарын жана тартибин жөнгө салуучу жазуу жүзүндөгү келишим;

насаатчы - ишкананын/уюмдун квалификациялуу кызматкерi, жогорку кесиптик сапаттары, практикалык билими жана тажрыйбасы бар, кемчиликсиз репутацияга ээ, жана окутуучуга (окутчуларга) ишкананын жетекчисинин бүрүгү менен бекитилген насаатчы;

насаатчылык - билим алуучунун кесиптик кальпитануусун, өнүгүүсүн жана оз алдынча кесиптик иш-аракеттерди аткаруусуна көндүрүүни камсыз кылуучу башкаруу жана кадрдык технология;

улуттук квалификациялар алкагы - квалификация дөнгөлдерин түзүмдүк түрдө сүрттөгөн жана улуттук квалификациялык системаларды интеграциялоого жана шайкештикке багытталган критерийлердин жыйындысы;

иш ордунда окутуу программысы - теориялык билимдерди практикада бекемдөөгө багытталган, компетенттүүлүккө негизделип иштелип чыккан билим берүү программынын компоненти;

иш орду - билим алуучуга анын кесиби/адистиги жана тиешелүү кесиптик компетенциялары менен байланышкан практикалык тажрыйбаны алууга шарт түзгөн орун;

иш берүүчү - иш ордунда окутуу программынын ишке ашырууга келишимдин негизинде катышкан ишкан/уюм же жеке ишкер;

практикалык окутуунун жетекчиси - билим алуучуга усулдук жана консультациялык жардам корсөтүүгө жооптуу, ошондой эле иш ордунда окутуунун жүрүшүн көзөмөлдөөчү кесиптик билим берүү уюмунун кызматкерi.

3. Жумуш ордунда окутуу (мындан ары - ЖОО) - билим берүү уюмдарында студенттердин жалпы жана кесиптик билимдерин жана көндүмдерүн миддеттүү түрдө практикалык даярдо жана кесиптик билимдерди жана көндүмдерди бекитүү менен алууга багытталган кадрларды даярдоо системасы болуп саналат.

ЖОО окуу-өндүрүштүк комплекстердин, өндүрүштүк устаканалардын, бизнес-инкубаторлордун, стартаптардын, технопарктардын, анын ичинде окуу-илимий-өндүрүштүк комплекстердин, кесиптик-техникалык билим берүү уюмунун базасындагы окуу-өндүрүштүк комбинаттар, ошондой эле билим берүү уому менен тиешелүү келишим түзгөн иш берүүчүнүн базасында боло алат.

4. ЖОО билим берүү процессинин төмөнкү элементтерин камтышы керек:

- кадрларды даярдоого иш берүүчүлөрдүн сандык жана сапаттык көркөтөөлөрүн аныктоо;

- иш берүүчүлөрдүн билим берүү программаларын, анын ичинде ЖООнун билим берүү программаларын, окуу-методикалык документтерди иштеп чыгууга катышуусу;

- теориялык жана практикалык сабактарды откоруү үчүн иш берүүчүлөрдөн алдынкы адистерди тартуу;

- мерчемдөө жана ЖООнун жүрүшүн ишке ашыруу;

- иш берүүчүлөрдүн базасында профессордук-окутчулук курамдын жана өндүрүштүк окуу адистеринин такшалмасын уюштуруу;

- студенттерди жана/же адистерди даярдоонун сапатын баалоо процедурасына иш берүүчүлөрдүн катышуусу (аралык, жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация);
- бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштуруу жана жумуш ордуңда адаптациялоо;
- тарбия иштерин уюштуруу.

2. ЖООНУН МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТИ

5. ЖООНУН МАКСАТЫ - кесиптик билим берүү уюмдарында милдеттүү түрдө практикалык окутуу жана кесиптик билимдерди жана көндүмдердү бекемдөө, ошондой эле иш тажрыйбасын алуу менен билим алуучулардын жалпы жана кесиптик билимдерди жана көндүмдердү алууга багытталган кадрларды даярдоо.

6. ЖООНУН МИЛДЕТТЕРИ БОЛУП ТЕМӨНКҮЛӨР САНАЛАТ:

- иш тажрыйбасын алуу;
- эмгек рыногунда кесиптик-техникалык билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнүн социалдык мобилдуулугүн жана кесиптик атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулаттуу;
- бүтүрүүчүлөрдүн билим сапаты иш берүүчүлөрдүн күтүүсүнө жооп беришин камсыз кылуу;
- кесиптик-техникалык билим берүү уюмдарынын студенттерин, бүтүрүүчүлөрүн жана окутуучуларын продукцияны (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүүдө колдонулуучу илимдин жана техникинын жетишкендиктери, эмгек өндүрүшүнүн инновациялык ыкмалары, технологиялар жана башкалар менен тааныштыруу;
- эмгек рыногунун таланттарына жооп берген кадрларды кесиптик окутууга (даярдоого) иш берүүчүлөрдү тартуу;
- билим берүү программаларын өркүндөтүү аркылуу кесиптик-техникалык билим берүү системасында кадрларды даярдоонун сапаты менен эмгек рыногунун керектөөлерүнүн ортосундагы дисбалансты жоюу.

3. Кесиптик-техникалык билим берүү уюмдарында ЖОО ПРОЦЕССИ

7. ЖОО – бул үзгүлгүксүз процесс, ага өз адистиги/аймагы менен таанышшуу, жумуш ордун, иш чейрөсүн изилдөө, адистикке/чойрөгө тартуу, керектүү көндүмдердү өнүктүрүү, жумуш орду, иш чейресү, команда менен өз ара аракеттенүү жана практикалык иш тажрыйбаны түздөн-түз өздөштүрүү кирет.

8. ЖООНУН ОКУУ ПРОЦЕССИ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарынын таланттарына ылайык кесиптик билим берүү уому тарабынан иштелип чыккан жана бекитилген компетенттүүлүккө негизделген модулдук мүнөздөгү билим берүү программаларынын негизинде ишке ашырылат.

9. Кесиптик-техникалык билим берүү уюмдарында ЖОО ПРОЦЕССИ ТЕМӨНКҮ ЭТАПТАРДАН ТУРАТ:

9.1. Өз адистиги менен таанышшууну, адистиктин өзгөчөлүгүн түшүнүүнү, адистин тандаган адистиги/чойрөсүндө кандай экенин көрсөтүүнү камтыган ЖООго даярдоо **ТӨМӨНКҮ ФОРМАЛАРДА ИШКЕ АШЫРЫЛАТ**: иш берүүчүлөрдүн конок лекциялары, кесип жарманкелери, фестивалдар, параддар жана башка иш-чаралар, анда студенттер өз кесиби жана карьералык есүш жөнүндө көбүреөк билүү.

9.2. ЖОО ТҮЗДӨН-ТҮЗ ЕЗҮНӨ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ КАМТЫЙТ:

- адистикти/тармакты жана тиешелүү жумуш ордун үйрөнүү - өндүрүш, адистик жана жумуш орду жөнүндө тааныштыруучу маалыматтарды чогултуу максатында кыска убакыттын ичинде жумуш орду менен өз ара аракеттенүү, төмөнкү формаларда ишке ашырылат: жумуш ордунда экскурсиялар, мастер-класстар, волонтердүк иш., окуу жана тааныштыруу практикасы ж.б.;

- адистикке/тармакка тартуу жана жумуш орду менен өз ара аракеттенүү - адистикти, жумуш ордун теренирээк түшүнүү жана кесиптик көндүмдердү өнүктүрүү, төмөнкү формаларда ишке ашырылат: жумуш ордунда кечме практикалык сабактары, окуу өндүрүштүк комплекстерде, жабдылган лабораторияларда окутуу, окуу аяңчалары, семинарлар, кесиптик сынктарга, көргөзмөлөргө (иш берүүчүлөр калыстар тобу), адистик боюнча билим берүү долбоорлоруна катышуу ж.б.;

- иш тажрыйбасын өздөштүрүү - төмөнкүдөй формаларда ишке ашырылуучу узак убакыт бою жумуш орду менен үзгүлтүксүз өз ара аракеттенүү: дуалдык окутуу, практика, стажировка, шакирттик ж.б.

10. И.Раззаков атындагы КМТУ конкреттүү адистик/багыт боюнча жумуш ордунда окутуунун формаларын өз алдынча аныктайт.

11. ЖОО учурunda кесиптик билим берүү имаратында жана иш берүүчүгө негизделген теориялык жана практикалык окутуунун катышы ЖОО жөнүндө келишимде карапган макулдашылган окутуу программысы боюнча кесиптик билим берүүнүн деңгээлине жана иш берүүчүнүн мүмкүнчүлүгүнө кез каранды болот.

12. ЖООну уюштурууну жалпы жетектөө практикалык окутуунун/практикалык жана мансаптык борбордун жетекчиси – И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйругу менен дайындалган жооптуу адам жүзөгө ашырат.

ЖООну түздөн-түз жетектөө ишкананын/уюмдун жетекчисинин буйругу менен же кесиптик билим берүү уюмунун өндүрүштүк болумүнүн/комплексинин жетекчисинин буйругу менен дайындалган жооптуу адам - насаатчы жүзөгө ашырат.

13. ЖОО оттүү мезгилиниде студенттерге Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын нормаларынын таланттары таркатылат.

14. ЖОО программынын ишке ашыруу үчүн ЖООнун формасына жарапша студенттер, кесиптик-техникалык билим берүү уюмдары жана иш берүүчүлөр ортосунда эки же үч тарааптуу келишимдер түзүлөт.

15. Ишканалар/уюмдар ЖОО етүү мезгилиниде студенттерди каникул жана окуудан бош убакыт учурunda Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык жарым күндүк (толук эмес) ишке орноштурууну ишке ашыра алышат.

Иш берүүчү ЖОО мезгилинице студенттер үчүн материалдык стимулдаштыруу чараларын алдын алат.

16. ЖОО мезгилинице студенттер күндөлүк жүргүзүштөт, анда алар тапшырмаларды аткаруу жана аткарылган тапшырмаларга насаатчынын берген баасын чагылдырышат. ЖОО жыйынтыгы боюнча насаатчы ЖОО етүү тууралуу кез карашын даярдайт жана студентке мүнөздөмө берст.

4. ЖООнун формалары

17. ЖОО дуалдык окутуу, практика, стажировка жана шакирттик, ошондой эле иш берүүчүлөрдүн катышуусу менен башка практикалык жана билим берүү иш-чаралары (конок лекциялары, экскурсиялар, кесиптердин фестивалдары, мастер-класстар, объекттен тышкаркы практикалык сабактар ж.б.у.с.) аркылуу ишке ашырылат.).

4.1.Дуалдык билим берүү

18. Дуалдык билим берүү системасында иш берүүчүнүн ролу күчөп, сапаттык жактан езгерөт. Жумуш берүүчү - адистерди даярдоо үчүн буюргмачы. Ишкананын/уюмдун аймагында студенттер үчүн окуу жумушчу орундары түзүлүшү керек, алар кадимки жумуш ордунан виртуалдык симуляциялык жабдуулардын болушу менен айырмаланышы мүмкүн. Дуалдык окутууда теориялык окуу студенттин жумуш ордунда практикалык окуу менен айкалыштырылат.

19. Дуалдык окутуу программаларын ишке ашыруунун максаты студенттерди конкреттүү ишканада/уюмда конкреттүү кесиптик ишмердүүлүккө даярдоо болуп саналат.

20. Дуалдык билим берүү процессиnde окутуунун практикалык формалары башталгыч болуп саналат.

Дуалдык билим берүү боюнча билим берүү программаларында негизги көнүл жумуш берүүчүнүн адистиги боюнча аныкталган студенттердин спецификалык көндүмдерүн өнүктүүгө, практикалык даярдыктын балансына жана иш тажрыйбасын алууга бурулат, бул бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик даярдыгынын жогорку деңгээлде эмгек рыногуунун таланттарына ылайык дуалдык билим берүү программалары. камсыз кылат.

21. Дуалдык окутуу системасын колдонуу менен окутуу ишканада/уюм менен түзүлгөн келишимдин негизинде окуунун жекече графикин ишке ашыруу жана кийин бүтүрүүчүнүн адистиги боюнча ишке орноштуруу жолу менен жүргүзүлөт.

22. И.Раззаков атындагы КМТУ менен иш берүүчү дуалдык окутууну уюштуруу үчүн биргелешин:

- адистик боюнча жумушчу окуу планын, академиялык календардык графигин иштеп чыгат жана координациялайт;
- дуалдык билим берүү программасын ишке ашырууну камсыз кылуу жана дуалдык билим берүү үчүн шарттарды түзүп беришет;
- дуалдык окутуунун мөөнөттерүн жана студенттердин тизмесин макулдашат;
- конкреттүү ишканасын/уюм үчүн дуалдык билим берүү боюнча окуу сабактарынын жеке графигин түзөт;
- мамлекеттик билим берүү стандарттарына, кесиптик стандарттарга, окуу дисциплиналарынын иш программаларына жана дуалдык билим берүү процессинде студенттер ээ болгон кесиптик модулдарга ылайык студенттердин өз адистиги боюнча жалпы жана кесиптик компетенцияларга ээ болушунун жол-жобосун уюштуруу жана баалоону жүргүзүү.

23. Педагогикалык багыттар/адистиктер боюнча студенттер окууну жана алыш жаткан багыты/адистиги боюнча иштеген айкалыштырууга укуктуу, ошондой эле алар жүргүзген кесиптик иши дуалдык окутуунун билим берүү программасынын талаптарына жооп берген учурларда иштеген жери боюнча дуалдык окуудан отушот.

4.2. Практика

24. Практика - студенттердин теориялык окуу процессинде алган билимдерин бекемдеөгө жана теренлетүүгө, ошондой эле келечектеги кесиптик ишмердүүлүкке байланыштуу иштин айрым түрлөрүн аткаруу процессинде практикалык көндүмдөрдү жана компетенцияларды калыптаандырууга жана онуктүрүүгө багытталган ЖОО формасы.

25. Практиканын максаттары жана көлемү, ошондой эле иштеслип чыккан компетенцияларга жана окутуунун натыйжаларына талантар (билимдер, көндүмдер, иш тажрыйбасы) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттарына, кесиптик стандарттарга жана компетенция- негизделген билим берүү программы.

26. Практиканын негизги түрлөрү болуп төмөнкүлөр саналат:

- билим берүү - баштапкы кесиптик көндүмдөрдү жана көндүмдөрдү алуу;
- өндүрүштүк/кесиптик/педагогикалык - кесиптик көндүмдөрдү жана кесиптик ишмердиктин тажрыйбасын алуу үчүн;
- бүтүрүү алдындагы дипломдук / алдын-ала квалификация - кесиптик компетенцияларды калыптаандыруу, бүтүрүүчүнүн өз алдынча иштоого даярдыгын текшерүү жана бүтүрүүчү-квалификациялык ишти аткаруу үчүн;
- илимий изилдөө - изилдөө иш жазуу үчүн.

27. Кесиптик билим берүүдө, билим берүү программасын өздөштүрүүдө практиканын бир же бир нече түрү ишке ашырылат

28. Стажировкалар төмөндөгүдөй жүргүзүлүшү мүмкүн:

• үзгүлтүксүз - календардык окуу программасында, билим берүү программасында каралган практикалардын бардык түрлөрү үчүн үзгүлтүксүз окуу убактысын болуу.

- дискретте:

а) практиканын түрлөрү боюнча - практиканын ар бир түрү (жыйындысы) үчүн календардык окуу программасында окутуунун үзгүлтүксүз мөөнөтүн белүү жолу менен;

б) практика еткөрүү мезгилдери боюнча - календардык окуу программасында практика еткөрүү үчүн окуу убактысын теориялык сабактарды еткөрүү үчүн окуу убактысы менен көзектештирип коюу жолунда.

29. Практиканын мөөнөттөрү бекитилген окуу программасына жана календардык окуу планына ылайык аныкталат.

30. Практиканы көзөмөлдөө үчүн И. Раззаков атындагы КМТУнун практикалык окутуунун жетекчиси жана/же иш берүүчүнүн наасатчысы дайындалат.

31. Практикага багыттоо И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун байругу менен ар бир студентти иш берүүчүгө тапшыруу, ошондой эле практиканын түрүн жана мөөнөттөрүн корсогтуу менен расмий түрдө түзүлөт.

32. Студенттер окутууну жумуш менен айкалыштырган учурда, эгерде алар тарабынан ошол ишканаларда/уюмдарда жүргүзүлгөн кесиптик ишмердик практиканын мазмунунун талаптарына жооп берген учурларда, иш жүргүзгөн жериндеги уюмдарда практикалық даярдыктан оттүгө укуктуу.

33. Эгерде студент 40 сааттан кем эмес эмгектенген болсо, И.Раззаков атындагы КМТУда ыктыярдуу уюм менен кызматташуу жөнүндө келишими (меморандум) бар болсо, студент тарабынан ыктыярчылыктын жеке китеби жана волонтердук келишим менен тастыкталган кесиптик тажрыйба алуу максатында студент тарабынан жүргүзүлгөн ыктыярчылык, билим берүү же ондүрүштүк (дипломго чейинки) практика катары таанылат.

4.3. Стажировка

34. Стажировка - был белгилүү бир сыноо мөөнөтүнүн ичинде кандайдыр бир кесиптик/багыт боюнча иш тажрыйбасын алууга же квалификацияны жогорулаттууга, ошондой эле адистик/багытта иштөөгө мүмкүндүк бере турган ЖОО же квалификацияны жогорулатуунун бир түрү.

Учурдагы квалификациянын алкагындагы зарыл болгон кесиптик ишмердүүлүкүтү жана кесиптик деңгээлди жогорулаттуу үчүн компетенттүүлүкүтү жана кесиптик деңгээлди жогорулаттууга стажировка багытталган. Эмгек ишмердүүлүгү стажировканы иш процессинде үйренүүнү камтыйт.

35. Стажер болуп И.Раззаков атындагы КМТУнун билим берүү программалары боюнча окутууну аяктап жаткан студенттер, кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле И.Раззаков атындагы КМТУнун педагогикалык жамаатынын кызматкерлери квалификациясын жогорулаттууга багытталат.

36. Стажировка программасын уюштуруу, аны ишке ашыруу максаттуу кыска мөөнөттүү стажировка түрүнде да, ошондой эле модулдук квалификациясын жогорулаттуу боюнча жекече программанын долбоору боюнча да жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

37. Стажировканы И.Раззаков атындагы КМТУда ишмердүүлүгүнүн профили боюнча окутуу жүргүзүлгөн адистик/багытка дал келген ар кандай ишканалардын/уюмдардын бир ичке практикалық аяңчаларынан оттүгө болот.

38. Стажировкалардын негизги түрлерүү темендөгүлөр болуп саналат:

стажировка ондүрүштүк - ишканаларда/уюмдарда жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө стажер квалификациялык категорияга ээ болот, инновациялык жабдуулар жана технологиялар, эмгекти уюштуруунун заманбап принциптери жана ыкмалары ж.б.у.с. менен таанышат;

педагогикалык - билим берүү уюмдарында жүргүзүлөт, анын жүрүшүндө стажер окуутарбия ишин уюштуруу тажрыйбасын өздөштүрөт, окуу процессин уюштуруунун заманбап формалары жана ыкмалары менен таанышат, инновациялык педагогикалык технологияларды изилдейт.

39. Стажировкалардын пландары жана программалары И.Раззаков атындагы КМТУ тарабынан иштелип чыгарылып, ишканалар/уюмдар менен макулдашылган.

40. Стажировкалардын узактыгы жекече кесиптик билим деңгээлине, максаттарына, иш тажрыйбасына жана кызмат орунуна жарааша белгиленет

Стажировкадан откон жыйынтыктарга жана практикага чейинки теориялык жана практикалық сабактардын мазмунун эске алуу менен, ар бир стажер учүн тапшырмалардын толук баяндалышы менен өзүнчө стажировка программасы түзүлөт.

41. И.Раззаков атындагы КМТУнун билим берүү программалары боюнча окутууну аяктап жаткан студенттерге жана кесиптик циклдеги дисциплиналардын окутуучуларына стажировкага багыттоо И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун байргу менен берилет.

Стажировкага кабыл алуу жөнүндө чечим ишкананын / уюмдун байргу менен расмий түрдө бекитилет.

42. Стажировка үчүн негизги жөнгө салуучу документ болуп стажировка программасы саналат

43. Стажировканы ийгиликтуу аяктаган стажерлорго ишкананын же уюмдун же кесиптик билим берүү уюмуун расмий бланкасында стажировканы буткөндүгү тууралуу куболук берилет.

5. Жумуш оруунда окутуу программалары

44. ЖОО программасы теория менен практиканын биримдигин, кесиптик ишмердүүлүктө көндүмдердүү жана билимдерди колдонууга басым жасоону камтыган компетенцияга негизделген мамиленин негизинде иштелип чыккан адистик/багыт боюнча билим берүү программаларынын компоненти болуп саналат.

45. ЖООнун программаларын иштеп чыгуунун негизи болуп төмөнкүдер саналат:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттары;

- кесиптик стандарттар (эгер бар болсо);

- компетенттүүлүккө негизделген билим берүү программалары.

46. ЖООнун формалары адистик/багыт боюнча билим берүү программаларында, атайдын дисциплиналар боюнча окуу-методикалык материалдарда, ошондой эле ЖОО программаларында айтылат.

47. ЖОО программасы негизги 8 (сегиз) белүктөн турат, аларда жалпысынан окуу жыйынтыктары, окуучулардын ЖООдан өткөндөн кийин аларга жетишүү каражаттары көрсөтүлөт.

ЖОО программасынын белүмдерү	Белүмдүн мазмуну
1. Киришүү	Шифрди көрсөтүү, адистиктин/багыттын атальышы жана ORM программасынын ченемдик укуктук базасын аныктоо (кесиптик стандарт, билим берүү програмmasы, окуу планы)
2. ЖООнун максаты	Билим берүү программасында көрсөгүлгөн максатка ылайык ЖООну толтуруунун максатын аныктоо
3. ЖООнун формасы	ЖОО өткерүлө турган форманы көрсөтүү (дуалдык окуу, практика, стажировка, шакирттик)
4. ЖООну өткерүүнүн тартиби	ЖОО программаларын ишке ашырууда кызықдар тарааттардын жоопкерчилик чөйрөсүн аныктоо жана ишканадан насаатчылардын милдеттерин аныктоо
5. ЖООнун формалары учун академиялык жүктөмдүн колемү жана аларды толтуруунун графиги	Кредиттердин колемүн аныктоо менен семестр/жарым жылдык окуу планына ылайык практикалык окууну кошо алганда, ЖОО формаларын толтуруунун графигин көрсөтүү Берилген адистик/багыт боюнча ар бир семестрде ЖООнун кайсы формалары колдонулары жөнүндө маалымат таблица түрүндө берилет. Практикадан башка бардык формалар белгилүү дисциплиналар менен байланышкан. ЖООнун ар бир формасы учун saatтардын болжолдуу саны берилет, андан кийин бардык saatтар жыйынтыкталат жана алардын окуу планы боюнча аудиториялык saatтардын (практиканын) жалпы санындагы үлүшү эсептелинет. Ошентип, ЖООнун пайыздарын эсептөө жүзегө ашырылат. Бул таблицада студенттин бүткүл окуу мезгилиниң ичинде жумушта алган бардык практикалык билимдеринин кыскача баяндамасы берилген. ЖООну сыйкаттоодо адистиктин/багыттын өзгөчөлүгүн эске алуу зарыл, айрыкча курсун мезгилин (сезондуулугун) аныктоодо
6. ЖОО программасын өздөштүрүүнүн натыйжалары	Белгилүү бир компетенттүүлүккө жетүү түрүндө ЖООну толтуруунун жыйынтыктарын көрсөтүү

7. Практикалык окуунун мазмуну	<p>Такталган компетенциялардын практикалык окуусунун ар бир түрүн, салттар боюнча бөлүшгөн тематикалык мазмунун жана талап кылышкан иш чөйрөсүн көрсөтүү Бул белүм студент практикада так эмнени жана кандай максатта окуй турғандыгы, бул үчүн кандай жабдуулар жана кандай иш чөйрөсү керек экендиги жөнүндө түшүнүк бериши керек.</p>
8. Коопсуздук жана эмгекти коргоо ценемдери	Студент ЖООго жөнөтүлгөн учурда тааныш болушу керек болгон негизги маалыматты көрсөтүү
9. Студенттердин жыйынтыктарын баалоо жана таануу эрежелери	<p>Баалоонун сырттамасы менен баалоо ыкмаларын көрсөтүү: - сынак учурunda практикалык тапшырманы аткаруу, анын ичинде долбоорду иштеп чыгуу жана коргоо (модел, ыкма, чечим ж.б.); - экзамен учурunda иштин анализи; - аткарылган иштердин (жумуштуу фрагменттеринин) жана же иш боюнча аңгемелешүүнүн видео жазууларын талдоо, долбоорду коргоо. Баалоонун сырттамасы 5-белүмдө берилген компетенцияларга байланыштуу болушу керек.</p>

48. Зарыл болгон учурда билим берүү программасы майыштарды жана дөн соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды алардын психофизикалык өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн, жеке мүмкүнчүлүктөрүн жана дөн соолугунун абалын эске алуу менен практикалык окууунун формаларын белгилейт.

6. ЖОО программасын ишке ашырууга катышкан тараантардын мильтеттери жана функциялары

49. ОРМ программасын ишке ашырууга томенкүлөр катышат: И.Раззаков атындагы КМТУда окуган студенттер жана И.Раззаков атындагы КМТУ менен ЖООну уюштуруу боюнча келишим түзгөн иш берүүчүлөр.

50. И.Раззаков атындагы КМТУ томенкүдөй функцияларды аткарат:

- иш берүүчү менен бирдикте ЖООну программасын, адистик/тармак боюнча жумушчу окуу планын, окуу процессинин жылдык календардык графигин, окуу процессин камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгат жана бекитет;
- студенттерди (алардын мыйзамдуу өкүлдерүн) ЖОО программаларында окууунун зарылдыгы жөнүндө маалымдайт;
- иш берүүчүлөр менен келишимдерди түзөт жана түзөт;
- студенттер үчүн ЖООну етүү боюнча жана иш берүүчүлөр жана насаатчылар үчүн ЖООну еткерүү боюнча инструкцияларды жүргүзөт;
- ЖОО программалары боюнча студенттердин тизмелерин (студенттер/алардын мыйзамдуу өкүлдерү менен макулдашуу боюнча) түзөт;
- иш берүүчү менен ЖООну иштерин жүргүзүү мөөнөттөрүн жана жиберилген студенттердин тизмесин макулдашат;
- ЖООну уюштуруу, студенттерди иш берүүчүнүн имаратында ЖООну етүүгө жиберүү жана студенттердин ар бир тобуна практикалык окуулардын жетекчилерин бекитүү жөнүндө буйруктарды чыгарат;
- студенттердин билим берүү программаларына ылайык билим альшын камсыз кылуу үчүн жоопкерчилик тартат;
- практикалык окуунун жетекчисинин көрсөтмөлөрүн угуучунун аткаруусун камсыздайт;
- практикалык окууунун жетекчисинин ЖОО программасын, кызматтык нускамаларды (анын ичинде студенттин күнделүгүнө мониторинг жүргүзүү, практикалык

окуу журналына жана күнделүгүне студенттин окуу көрсөткүчтерү жөнүндө маалыматтарды системалуу түрдө киргизүү) аткарылышын камсыздайт;

- иш берүүчү менен бирдикте кесиптик стандарттарга ылайык адистик/багыт боюнча жалпы жана кесиптик компетенцияларды баалоо тартибин уюштурат;

- ЖОО процессин өркүндөтүү жана ЖОО программасын өркүндөтүү боюнча сунуштар менен иш берүүчү менен макулдашылган откөн окуу жылы үчүн ЖРТнын аткарылышы жөнүндө жылдык отчетту даярдайт;

- ЖОО программалары боюнча окууну аяктаган бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууга көмөк көрсөтөт;

- окутууга болгон муктаждыктарды талдоонун негизинде окутуучулардын жана насаатчылардын квалификациясын жогорулатуу программаларын иштеп чыгат;

- ЖООНУ ишин жакшыртуу боюнча кызыктар тараңтар көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымдайт.

51. Жумуш берүүчү төмөнкү милдеттерди аткарат:

- И. Раззаков атындагы КМТУ менен келишим түзөт.

- компетенттүүлүккө негизделген билим берүү программасын жана ЖОО программасын иштеп чыгуу процессине катышат;

- И. Раззаков атындагы КМТУ менен ЖООНУ еткөрүү мөөнөттерүн жана ага жөнөтүле турган студенттердин тизмесин макулдашат;

- ЖОО үчүн белүнө турган жумуш орундардын санын аныктайт;

- студенттерди жогоруда көрсөтүлгөн формаларда, И. Раззаков атындагы КМТУ менен макулдашылган санда жана мөөнөттерде ЖОО үчүн кабыл алат;

- студенттерди устав, ички тартип эрежелери, санитардык, өрт коопсуздугу жана башка милдеттүү нормалар жана жүрүм-турум эрежелери менен тааныштырат;

- ар бир студентке (же студенттер тобуна) ЖОО программасынын ар бир багыты боюнча практикалык билимдерди жана иш ысмаларын үйрөтүү учун жетекчи бекитет;

- ЖООНУ еткөрүү учун шарттарды түзөт, иш берүүчүнүн базасында программаны ишке ашырууну көзөмөлдөп, баалоону камсыздайт;

- ЖООНУн максаттарына жана милдеттерине ылайык, студенттерге практикалык материалдарга жана процесстерге жеткиликтүүлүктүү камсыз кылат;

- иш берүүчүнүн базасында ЖООНУ етүү учун санитардык эрежелерге, эмгекти коргоо талаптарына, коопсуздук жана өрт коопсуздугунун нормаларына жооп берген коопсуз шарттарды камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы боюнча мыйзамларында каралган бардык турдогу нускамаларды еткерүүнү жана иш берүүчүнүн жергилиткүү документтери менен таанышшууну камсыз кылат;

- И. Раззаков атындагы КМТУ менен бирдикте ЖООдой етүү процессинде өздештүргөн студенттердин адистиги/багыты боюнча кесиптик стандарттарга ылайык жалпы жана кесиптик компетенцияларын баалоо процедурасына катышат;

- студенттердин аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияларына катышат;

- ЖООНУ уюштуруу учурunda кесиптер боюнча гендердик стереотиптердин алдын алуу менен, эки жыныстагы студенттер үчүн гендердик жактан достук чөйрөнү түзүүнү камсыз кылат;

- мүмкүн болушунча ЖООго жөнөтүлгөн студенттерди жана алардын жетекчилерин моралдык жана материалдык жактан сыйлоону караштырат;

- И. Раззаков атындагы КМТУнун откөн окуу жылындагы ЖООНУ еткөрүү боюнча жылдык отчетин жана ЖОО процессин жакшыртуу боюнча сунуштарды макулдашат.

52. Жетекчи төмөнкү милдеттерди аткарат:

- студентке өндүрүштүк ишмердүүлүк, корпоративдик маданият менен таанышшууга жана андан аркы кесиптик өнүгүүсүнө көмектөштөт;

- Билим берүү программасына жана окуу планына ылайык окугууну жүргүзет;

- студентке кызматтык милдеттерди жана тапшырмаларды сапаттуу аткаруу учун практикалык ыкмаларды жана жөндөмде үйрөтөт;
- студенттин тапшырмаларды өз убагында жана сапаттуу аткаруусун көзөмөлдейт;
- студенттин кетирген катачылыктарын аныктал, аларды биргеликте жоюу боюнча иш алып барып, кемчиліктерди оңдоого жардам берет;
- студенттин күндөлүгүнө жазууларды өз убагында киргизип турат;
- студентте өзүнүн кесиптик милдеттерин аткарууда жоопкерчиликтүү мамиле кылууга жана кесиптештерине урмат менен мамиле түзүүгө кальштандырат;
- студенттеге эмгектенгендердин жана алардын эмгегине, эмгек натыйжаларына урмат, ошондой эле өз эмгегине жоопкерчилик мамиле жасоого тарбиялайт;
- зарылчылыктын негизинде, иш берүүчүнүн жетекчиси менен макулдашып, студенттин ЖОО программасын толук жана сапаттуу өздөштүрүүсү учун иш берүүчүнүн башка адистерин тартуу керек;
- студенттердин толук кандуу эмгек ишмердүүлүгү учун шарттарды түзүү жөнүндө иш берүүчү жактын жетекчилигине сунуш кылат;
- студентке карата сыйлоо жана тартиптик чараптарды колдонуу боюнча иш берүүчү жактын жетекчисине сунуштарды киргизет;

53. Студент томенкү милдеттерди аткарат:

- иш шарттары, ушул тармакты жөнгө салган нормативдик-укуктук актылар, коопсуздук жана эмгекти коргоо шарттары менен таанышат;
- окуу жана өндүрүш тартибин, ички эмгек тартип эрежелерин, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы боюнча таланттарды сактайт, иш берүүчүнүн мүлкүнө аяр мамиле кылат;
- билим берүү программасы жана окуу планына ылайык толук окуу курсун отет;
- практикалык окутуу жетекчисинин жана жетекчинин ЖООго байланыштуу көрсөтмөлөрүн аткарат;
- И. Раззаков атындагы КМТУнун таланттарына ылайык, ЖОО отүү мезгилиnde күндөлүк жүргүзөт;
- окууну бүттүргөндөн кийин аралык жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан етет.

54. Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жана кесиптик стандарттардын (эгер бар болсо) таланттарын толук аткарылышы ЖООну уюштуруу учурунда И. Раззаков атындагы КМТУнун билим берүүнүн сапатын мониторингдөө жана билим берүү программаларын аккредитациялоо чегинде жүргүзүлөт.

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

УИБ башчысы

А.Ж.Исраилов